

Бишкек шаары

20____-жылдын “__” _____

«Банк»: _____ негизинде аракет кылган, Филиалдын директору
_____ аркылуу “Керемет Банк” ААКсы, биринчи тарабынан жана,
«Кардар»: _____, паспорт № _____, берилген күнү _____-жылдын _____,
экинчи тарабынан, биргелешип “Тараптар” деп аталуу менен төмөкүлөр тууралуу ушул
Келишимди түзүштү:

1. Келишимдин предмети

1.1. Ушул Келишимдин предметинен болуп, Тараптар ортосунда Кардардын улуттук валютадагы жана чет өлкө валютасындагы банктык эсебин (-терин) ачуу жана алып жүрүү боюнча мамилелерин белгилөө саналат. Банктык эсепти (-терди) ачуу (мындан ары – банктык эсеп) Кардардын арызынын негизинде, белгиленген валютада Банк тарабынан жүзөгө ашырылат.

1.2. Банк Башкармалыгынын токтому менен бекитилген жана Интернет түйүнүндө Банктын www.rib.kg сайтында жарыяланган “Керемет Банк” ААКсында банктык эсептерди ачуу жана алып жүрүү Эрежеси

(мындан ары – Банктык эсептер эрежеси) жана “Керемет Банк” ААКсынын банктын төлөм карттарын алуу жана пайдалануу Эрежеси (мындан ары – Төлөм карттар эрежеси) (мындан ары биргелешип – Эрежелер деп аталган) ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

1.3. Ушул Келишимдин алкагында Кардарга эсептешүү-кассалык операциялар жана Эрежелер тарабынан каралган шарттарда, банктык төлөм карттарды чыгаруу жана тейлөө боюнча кызматтар сунуш кылынат.

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.1.1. Кардарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына. Эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык тейлөөгө алууга.

2.1.2. Кардардын пайдасына келип түшкөн акча каражаттарын кабыл алууга.

2.1.3. Кардардын банктык эсеп боюнча тескемесин аткаруу, анын ичинде Кардардын банктык эсебинен жана/же банктык эсебине акча каражаттарын чегерүү же эсептен алып салуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга.

2.1.4. Кардардын банктын эсептеги акча каражатынын сакталуу туруусун камсыз кылууга.

2.1.5. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, банктык эсеп, банктык эсеп боюнча операциялардын жана Кардар тууралуу маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

2.1.6. Кардарга, банктык операциялар өткөрүлгөндөн же Кардар талап кылгандан тартып 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен, банктык эсеп боюнча көчүрмөлөрдү жана операциялардын аткарылышына жараша ага карата тиркемелерди берүүгө.

2.1.7. Банктык операцияларды жүргүзүү учурунда, банктык эсеп боюнча тескөөчүнүн тапшырмадагы/тескемедеги кол тамгасын кол тамгалар үлгүсү камтылган банктык карточкасындагы кол тамгалар менен текшерүү жолу аркылуу Кардарды идентификациялоону жүзөгө ашырууга.

2.2. Банк төмөнкүлөргө укуктуу:

2.2.1. Алардын негизинде операция жүзөгө ашырылып жаткан Кардардын ишкердигине тиешелүү кайсыл болбосун маалыматты жана документтерди (контракттардын, келишимдердин, макулдашуулардын жана башкалардын түп нускасын, же алардын тиешелүү нукта тастыкталган көчүрмөлөрүн) талап кылууга.

2.2.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Кардардын операциясын/акча каражатын өткөрүүнү бир тараптуу негизде токтотуп турууга/тоңдуруп турууга.

2.2.3. Банктык эсепти жабуу мерчемделип жатканга чейинки бир календардык ай аралыгында Кардарга алдын-ала билдирүү шарты менен Эрежеде каралган учурларда Келишимди бир тараптуу негизде жокко чыгарууга.

2.3. Кардар төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.3.1. Банктык эсепке акча каражаты жаңылыштык менен чегерилген учурлар, туура эмес аткарылган операциялар тууралуу Банкка билдирүүгө. Кардардын

банктык эсебинде Банк тарабынан жаңылыштык менен чегерилген сумма жетишсиз болгон болгон учурда, Банк билдирме алган учурдан тартып 3 (үч) банктык күндөн кечиктирбестен жаңылыштык менен чегирилип калган акча каражаттарын кайтарып берүүгө.

2.3.2. Банктык эсепти Кардардын коммерциялык жана башка ишкердиктерин аткаруу менен байланыштуу болгон максаттарга эсептешүү үчүн колдонбогонго.

2.3.3. Банктык эсеп боюнча, анын ичинде төлөм карттарынын жардамы менен операцияларды, терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (актоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарына жана Эрежелерге ылайык жүзөгө ашырууга.

2.3.4. Банк тарабынан белгиленген мөөнөт ичинде өткөрүлгөн операциялар боюнча Банк талап кылган документтерди сунуштоого.

2.3.5. Кардардын жана (же) бенефициардык ээлик кылуучунун анкеталарында белгиленген маалыматтар жаңыртылган учурда, маалыматты жана документтердин көчүрмөсүн токтоосуз берүүгө.

2.4. Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:

2.4.1. Банктык эсепти жүргүзүү боюнча Банкка тапшырма берүүгө, төлөм документтеринин жүргүзүлүшү боюнча Банкка сурам жөнөтүүгө, көчүрмөлөрдүн жана аларга карата тиркемелердин көчүрмөлөрүн сураганга.

2.4.2. Кардардын Банкка берген тапшырмасы алгылыксыз аткарылгандыгы тууралуу Банкка берилгенден кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Банкка дооматтарын билдирүүгө.

3. Талаштарды жөнгө салуу тартиптери

3.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткаруу учурунда келип чыгышы мүмкүн болгон талаштар жана пикир келишпестиктерди Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга аракет кылышат.

3.2. Тараптардын сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга мүмкүн болбогон кайсыл болбосун талаштарды жана пикир келишпестиктери, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык сот органдары тарабынан чечилет.

4. Башка шарттар

4.1. Кардардын банктык эсебинде турган акча каражаттарына пайыздар Банктын Тарифтери тарабынан белгиленген учурларда жана чендерде чегерилет жана төлөнүп берилет.

4.2. Ушул Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлгөн жана келишилген учурдан тартып күчүнө кирет. Ушул Келишимдин шарттары Кардар тарабынан Банкта ачылган бардык банктык эсептерге таркатылат.

4.3. Келишим орус (кыргыз) тилинде, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон, эки окшош нускада түзүлгөн.

4.4. Ушул келишимде каралбаган бардык башка нерсесинде Тараптар Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат.

5. Тараптардын даректери жана реквизиттери

Банк:

«Керемет Банк» ААКсы
_____ филиалы

Дареги:
ИНН:

/аты-жөнү/

/кол-тамгасы/

Кардар:

Аты-жөнү

Катталган дареги:
ИНН:

/аты-жөнү/

/кол-тамгасы/

М.О.

Ушул аркылуу, “Керемет Банк” ААКсында банктык эсептерди ачуу жана алып жүрүү Эрежеси жана “Керемет Банк” ААКсынын банктын төлөм карттарын алуу жана пайдалануу Эрежеси менен таанышкандыгымды тастыктайм.

Кардардын кол тамгасы _____ Дата: 20____-жылдын « ____ » _____